



**Жеке жактарга көрсөтүлүүчү кызматтардын тарифтери
(2025-жылдын 3-ноябрдан тартып)**

№ п/п		Кызмат көрсөтүүлөрдүн / операциялардын тизмеги		Тарифтер
1-бөлүм:		Кардардын банктык эсеби (ачуу, жүргүзүү, жабуу)		
1.1.	Эсептерди ачуу:			
	1.1.1.	Улуттук валютада эсеп ачуу:		
		1.1.1.1.	Сом (KGS) улуттук валютада талап боюнча төлөнүүчү депозиттик эсепти ачуу	100 сом
		1.1.1.2.	Мөөнөттүү депозит	Акысыз
		1.1.1.3.	Улуттук валютада (KGS) каржылоо боюнча операциялар жана банктык карт аркылуу башкарылуучу эсептер үчүн талап боюнча төлөнүүчү депозиттик эсепти ачуу	Акысыз
	1.1.2.	Чет өлкө валютасында эсеп ачуу:		
		1.1.2.1.	Чет өлкө валютасында: АКШ доллары (USD), евро (EUR), россия рубли (RUB), казак тенгеси (KZT) менен талап боюнча төлөнүүчү депозиттик эсепти ачуу	100 сом
1.1.2.2.		Мөөнөттүү депозит (min эсептеги калдыгы 500 KGS, 500 RUB, 15 USD)	Акысыз	
1.2.	Эсептерди жүргүзүү:			
	1.2.1.	Эсепти Банктын башка бөлүмүнө тейлөөгө которуу		300 KGS
	1.2.2.	Кайрымдуулук максаттарында акча каражаттарын алуу үчүн ачылган эсепти жүргүзүү		Акысыз
	1.2.3.	Үстүдөгү жылдын каалаган мезгили үчүн эсеп боюнча көчүрмө / жыйынтыкталган көчүрмө		Акысыз
	1.2.4.	Өткөн жылдар үчүн жыйынтыкталган көчүрмө (барак үчүн)		50 KGS
	1.2.5.	Көчүрмөнүн, төлөм документинин, келишимдин күбөлөндүрүлгөн фотокочүрмөсүн берүү (барак үчүн)		30 KGS
	1.2.6.	Кардардын билдирмеси боюнча электрондук почта аркылуу жөнөтүү (көчүрмөлөрдү / эсеп реквизиттерин) (бир күндөгү көчүрмө үчүн)		5 KGS
	1.2.7.	Мурда жабылган эсепти калыбына келтирүү		300 KGS
1.3.	Банк тарабынан кардарлар ортосунда улуттук валютада (KGS) жана чет өлкө валютасында (USD, EUR, RUB) өз ара эсептешүүлөрдү камсыздоо:			
	1.3.1.	Банктын кардарларынын жана алардын контрагенттеринин ортосундагы өз ара эсептешүүлөрдү камсыздоо эскроу-счет	Үч тараптуу келишимде көрсөтүлгөн суммадан 0,02% min – 500 KGS	
2-бөлүм		Кардардын эсептеринен которуулар (төлөмдөр)		
2.1.	Улуттук валютада:			
	2.1.1.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАК бир бөлүмүндө (филиалда, аманат кассасында) жүргүзүлгөн эсепте		
		2.1.1.1.	- өз эсебине	Акысыз
		2.1.1.2.	- башка кардардын эсебине	10 KGS
		2.1.1.3.	- каржылоону төлөө эсебине	Акысыз
		2.1.1.4.	- банктын эсебине	Акысыз
	2.1.2.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАК башка бөлүмдөрүндө (филиалда, аманат кассасында) жүргүзүлгөн эсепте		
		2.1.2.1.	- өз эсебине	10 KGS
		2.1.2.2.	- башка кардардын эсебине	10 KGS
		2.1.2.3.	- каржылоону төлөө эсебине	Акысыз
		2.1.2.4.	- банктын эсебине	Акысыз

2.1.3.	«Клиринг» системасы боюнча башка банктарда жүргүзүлгөн эсепте		
	2.1.3.1.	- 50 000 сомго чейин «Клиринг» системасы боюнча башка банктарда жүргүзүлгөн эсепте	10 KGS
	2.1.3.2.	- 50 001 сомдон 100 000 сомго чейин «Клиринг» системасы боюнча башка банктарда жүргүзүлгөн эсепте	20 KGS
	2.1.3.3.	- 100 001 сомдон 500 000 сомго чейин «Клиринг» системасы боюнча башка банктарда жүргүзүлгөн эсепте	30 KGS
	2.1.3.4.	- 500 001 сомдон 1 000 000 сомго чейин «Клиринг» системасы боюнча башка банктарда жүргүзүлгөн эсепте	40 KGS
2.1.4.	«ГРОСС» системасы боюнча башка банктарда жүргүзүлгөн эсепте		150 KGS
Чет өлкө валютасында:			
2.2.1.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАК бир бөлүмүндө (филиалда, аманат кассасында) жүргүзүлгөн эсепте		
	2.2.1.1.	- өз эсебине	Акысыз
	2.2.1.2.	- башка кардардын эсебине	10 сом
	2.2.1.3.	- каржылоону төлөө эсебине	Акысыз
	2.2.1.4.	- банктын эсебине	Акысыз
2.2.2.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАК башка бөлүмдөрүндө (филиалда, аманат кассасында) жүргүзүлгөн эсепте		
	2.2.2.1.	- өз эсебине	10 KGS
	2.2.2.2.	- башка кардардын эсебине	10 KGS
	2.2.2.3.	- каржылоону төлөө эсебине	Акысыз
	2.2.2.4.	- банктын эсебине	Акысыз
2.2.3.	Эсеп ачуу менен жана ачпай туруп, башка банктарда жүргүзүлгөн эсепте SWIFT (OUR) системасы боюнча акча которуулар		
	2.2.3.1.	USD	1)корреспондент-банк аркылуу Harbour and Hills Financial Services Ltd, Zhejiang Chouzhou Commercial Bank
			0,15% (min 50 USD / max 250 USD)
			2) корреспондент-банк аркылуу ОАО «Банк Эсхата»
	2.2.3.2.	EUR	0,15% (min 130 USD / max 300 USD)
			3) корреспондент-банк аркылуу АО «Банк ЦентрКредит»
			0,15% (min 100 USD / max 300 USD)
2.2.3.3.	RUB	1) корреспондент-банк аркылуу Harbour and Hills Financial Services Ltd, Zhejiang Chouzhou Commercial Bank	
2.2.3.4.	KZT	0,2% (min 50 EUR / max 400 EUR)	
2.2.3.5.	CNY	2) корреспондент-банк аркылуу ОАО «Банк Эсхата»	
		0,2% (min 130 EUR / max 400 EUR)	
		0,15% (min 300 RUB / max 2 000 RUB)	
		0,25% (min 1 000 KZT / max 5 000 KZT)	
		0,2% (min 200 CNY / max 2 000 CNY)	

2.3.		Өзгөртүүлөрдү киргизүү / суроо-талаптар / артка чакыртып алуу:		
	2.3.1.	АКШ доллары (USD), евро (EUR) менен төлөм тапшырмасынын шарттарын өзгөртүү же аны жокко чыгаруу		5 000 KGS
	2.3.2.	Россия рубли (RUB), казак тенгеси (KZT)) менен төлөм тапшырмасынын шарттарын өзгөртүү же аны жокко чыгаруу		1 000 KGS
	2.3.3.	Кардарлардын тапшырмасы боюнча чет өлкөлүк банктарга суроо-талаптар (иликтөө, USD, EUR менен кардардын тапшырмасын аткаруу жөнүндө тастыктоону алуу)		5 000 KGS
	2.3.4.	Кардарлардын тапшырмасы боюнча чет өлкөлүк банктарга суроо-талаптар (иликтөө, RUB, KZT менен кардардын тапшырмасын аткаруу жөнүндө тастыктоону алуу)		1 000 KGS
	2.3.5.	Эгерде акча каражаттары «ЭкоИсламикБанк» ЖАК банк-корреспондентке кайтарылса, төлөм тапшырмасын артка чакыртып алуу		1 000 KGS
2.4.		Акча каражаттарын которууну SWIFT-тастыктоо:		
	2.4.1.	каторуу аткарылган жумуш күнү ичинде		Акысыз
	2.4.2.	каторуу аткарылган күндөн кийинки каалаган күнү		30 KGS
3-бөлүм		Эсеп ачуусуз которуулар		
3.1.		«Эко-перевод» системасынын акча которуулары («ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын филиалдарында жана аманат кассаларында):		
	3.1.1.	KGS менен		каторуу суммасынан 0,1% min 60 KGS
	3.1.2.	USD менен		каторуу суммасынан 0,5% min 1 USD
	3.1.3.	EUR менен		каторуу суммасынан 0,2% min 1 EUR
	3.1.4.	RUB менен		каторуу суммасынан 0,2% min 60 RUB
Эскертүү: «Эко-перевод» акча которуулары боюнча тарифтер Филиалдын башкаруучусунун, Башкарманын Төрагасынын тескөөчү Орун басарынын де Банктын Башкармасынын Төрагасынын чечими боюнча өзгөртүлүшү, же толукталышы мүмкүн				
3.2.	Юнистрим акча которуулары			системанын тарифтерине ылайык
3.3.	Золотая Корона акча которуулары			системанын тарифтерине ылайык
3.4.	Western Union акча которуулары			системанын тарифтерине ылайык
3.5.	Money Gram акча которуулары			системанын тарифтерине ылайык
3.6.	RIA акча которуулары			системанын тарифтерине ылайык
3.7.	Astrasend акча которуулары			системанын тарифтерине ылайык
3.8.	Sendy акча которуулары			системанын тарифтерине ылайык
3.9.	Kwikpay акча которуулары			системанын тарифтерине ылайык
4-бөлүм		Кассалык операциялар		
4.1.		Нак акча каражаттарын кабыл алуу:		
	4.1.1.	Улуттук валютада:		
	4.1.1.1.	Берилген каржылоо/ кредит боюнча карызды төлөө эсебине акча каражаттарын чегерүү үчүн		Акысыз
	4.1.1.2.	Коммуналдык уюмдардын пайдасына чегерүү үчүн		5 KGS
	4.1.1.3.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын үшул эле бөлүмүндө (филиалында же а/к) акча салуучунун эсебине чегерүү үчүн		Акысыз
	4.1.1.4.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын башка бөлүмүндө (филиалында же а/к) акча салуучунун эсебине чегерүү үчүн		0,1% (min 60 KGS)
	4.1.1.5.	Чекене кызмат көрсөтүүлөр, товарлар, иштер (акча салуучу тастыктоочу документтерди бергенде) үчүн эсептешүү максатында коммерциялык уюмдардын э/эсебине чегерүү үчүн		30 KGS
4.1.1.5-пунктка эскертүү: мындай учурда акча каражаттарын кабыл алуу кардар – юридикалык жак менен «ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын ортосунда келишим болгон шартта гана жүргүзүлөт				

		4.1.1.6.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын ушул эле бөлүмүндө (филиалында же а/к) үчүнчү жактан кардардын эсебине чегерүү үчүн	Акысыз
		4.1.1.7.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын башка бөлүмүндө (филиалында же а/к) үчүнчү жактан кардардын эсебине чегерүү үчүн	0,1% Мин. - 60 KGS
	4.1.2.	Чет өлкө валютасында:		
		4.1.2.1.	Берилген каржылоо/ кредит боюнча карызды төлөө эсебине акча каражаттарын чегерүү үчүн	Акысыз
		4.1.2.2.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын ушул эле бөлүмүндө (филиалында же а/к) акча салуучунун эсебине чегерүү үчүн	Рыноктун абалына жараша
		4.1.2.3.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын башка бөлүмүндө (филиалында же а/к) акча салуучунун эсебине чегерүү үчүн	0,2% Мин. - 60 KGS
		4.1.2.4.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын ушул эле бөлүмүндө (филиалында же а/к) үчүнчү жактан кардардын эсебине чегерүү үчүн	Рыноктун абалына жараша
		4.1.2.5.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын башка бөлүмүндө (филиалында же а/к) кардардын эсебине чегерүү үчүн	0,2% Мин. - 60 KGS
		4.1.2.6.	SWIFT системасы боюнча которуу үчүн (андан ары башка банктарга которуу үчүн нак акча каражаттарынын төлөмү үчүн комиссия)	
4.1.2.6-пунктка эскертүү:				
I. Которуу суммасы которуу суммасына барабар бир сумманын төгүмү аркылуу түзүлүшү мүмкүн				
Эгерде мурда салынган нак акча каражаттарынын суммасы кардар тарабынан төлөнгөн күндөн (кошо алганда) тартып 30 (отуз) календардык күн ичинде «Которууга билдирме» боюнча чегерилсе, анда эсептөө үчүн ушул сумманы төлөө учурунда колдонулган нак төлөмдөр үчүн комиссия алынат				
II. Которуу суммасы алардан которуу суммасы түзүлө турган бир нече сумманын төлөмү аркылуу түзүлүшү мүмкүн				
Мындай учурда эсептешүү ар бир сумма боюнча өзүнчө жүргүзүлөт жана мурда салынган ар бир сумма боюнча комиссиянын өлчөмү аны салган күнгө карата аныкталат				
Нак акча төлөмү үчүн комиссия мурда салынган ар бир нак акча каражаттарынын суммасына карата, төлөм күнүнөн тартып (кошо алганда) «Которууга билдирме» тариздеген күнгө чейин (кошо алганда) өткөн календардык күндөрдүн санына жараша эсептелет				
Эгерде мурда салынган акча каражаттарынын суммасы кардар тарабынан «Которууга билдирме» боюнча төлөм күнүнөн тартып 31-күнү (отуз биринчи) жана андан кийинки календардык күнү чегерилсе, анда нак төлөм үчүн комиссия кармалбайт				
4.2.	Нак акча каражаттарын берүү:			
	4.2.1.	мөөнөттүү депозит эсептеринен:		
		4.2.1.1.	Аманатты нак акча каражаттары менен салган шартта	Акысыз
		4.2.1.2.	Акча каражаттары нак эмес тартипте түшкөн шартта:	
			I. «ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын бир бөлүмүндө өз эсебинен:	
			а) мурда акча каражаттары нак түрдө салынган учурда	Акысыз
			б) мурда акча каражаттары эсепке нак эмес түрдө түшкөн учурда	0,5% (min 50 KGS)
			II. «ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын башка бөлүмүндө өз эсебинен:	
			а) мурда акча каражаттары нак түрдө салынган учурда	Акысыз
Эскертүү: акча каражаттарын аларды Мудараба депозитинин шарттарында жайгаштыруу максатында кардардын эсебинен банктын башка бөлүмүнө чегерүү учурунда төлөмдүн багытында акча каражаттарынын жөнөтүүчүнүн эсебине түшүү жолун (нак/нак эмес түшүү) жөнүндө маалыматты көрсөтүү керек				
			III. «ЭкоИсламикБанк» ЖАК эсептеринен (банк менен кардардын ортосундагы башка операциялар боюнча эсептешүүлөр)	Акысыз
		4.2.1.3.	Акча каражаттары башка банктан нак эмес тартипте түшкөн шартта (клиринг/ГРОСС)	рыноктун абалына жараша (min 50 KGS)
	4.2.2.	талап боюнча төлөнүүчү эсептерден:		
		4.2.2.1.	Улуттук жана чет өлкө валютасында:	рыноктун абалына жараша (min 50 KGS)

4.2.2.1-пунктка эскертүү: Эсептешүү эсебине нак жана нак эмес жол менен түшкөн кардардын эсебинен акча каражаттарын акчага айландыруу үчүн комиссия төмөндөгү түшүүлөрдөн алынбайт :			
		- мурда тапшырылган сумманын чегинде кардардын эсебине нак түрдө салынган суммадан	акысыз
		-валютаны конвертациялоодон чегерилген акча каражаттарынын суммасынан	акысыз
		- «ЭкоИсламикБанк» ЖАКда алынган акча каражаттарынын суммасынан, каржылоо	акысыз
		- керектөө каржылоосу боюнча келишимдердин алкагында сатылган товар үчүн төлөө эсебине «ЭкоИсламикБанк» ЖАКдан түшкөн акча каражаттарынын суммасынан	акысыз
		- «ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын бир бөлүмүндө эсептерден нак эмес тартипте түшкөн акча каражаттарынын суммасынан	акысыз
		- улуттук жана чет өлкө валютасында нак эмес жол менен түшкөн суммадан	рыноктун абалына жараша (min 50 KGS)
		4.2.2.2. «ЭкоИсламикБанк» ЖАК башка бөлүмүндө ачылган эсептерден	рыноктун абалына жараша (min 50 KGS)
4.3.	Чет өлкө валютасындагы төлөөгө жөндөмсүз банкнотторду алмаштыруу, инкассо кабыл алуу (эскилиги жетүү критерийлерине ылайык) (суммадан)		
	4.3.1.	баштапкы боёгу өзгөргөн же боёк заттары төгүлгөн	1,5%
	4.3.2.	басма жараксыздыгы	1,5%
	4.3.3.	айрылган жана чапталган, эгерде өзүнчө бөлүктөрү талашсыз бир эле банкнотко таандык болсо	99%
	4.3.4.	бурчтары, четтери жоголгон, айрылган, кичинекей тешиги, оюгу бар (эгерде аларды төлөө жөнүндө тастыктабаса)	50%
	4.3.5.	күйгүзүлгөн же күйгүзүп тешилген	99%
4.4.	Чет өлкөлүк акча белгилеринин аныктыгын текшерүү (купюра үчүн)		5 KGS
5-бөлүм	Ислам принциптери боюнча каржылоо		
5.1.	Каржылоого байланыштуу документтерди даярдоого чыгашалардын ордун жабуу үчүн комиссия		
	5.1.1.	керектөө каржылоосу үчүн	0 KGS
	5.1.2.	бардык калган каржылоо түрлөрү үчүн, керектөө каржылоосунан тышкары	0 KGS
	5.1.3.	керектөө каржылоосу үчүн, зарыл болгон учурда күрөөнү баалоону тариздөө үчүн Банктын баалоочуларын тартуу	0 KGS
5.2.	ИКП боюнча "Мурабаха" келишимине ылайык каржылоо үчүн «ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын кошмо баасы		«ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын бекитилген кошмо баалар торчосуна ылайык
5.3.	«Кафала» келишими боюнча кепилдиктерди берүү		«ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын бекитилген кепилдиктер боюнча комиссиясынын торчосуна ылайык
6-бөлүм	Чет өлкө валютасын конвертациялоо		
6.1.	Чет өлкө валютасын сатып алуу / сатуу		«ЭкоИсламикБанк» ЖАК курсу боюнча
7-бөлүм	Вади'а Йад Амана келишимдери боюнча операциялар		
7.1.	Банктык сейфтин жеке уячаларын ижарага алуу (күнүнө баасы)		15 KGS
7.2.	Жеке сактоо сейфтеринин жоголгон ачкычтарынын жуп нускасын даярдоо		иш жүзүндөгү чыгашалар боюнча
8-бөлүм	«Элкарт» социалдык карты (NFC)		
8.1.	Карт эсебин ачуу, карт чыгаруу		
	8.1.1.	Негизги картты чыгаруу	Акысыз
	8.1.2.	Кошумча картты чыгаруу	200 KGS
	8.1.3.	Картты шашылыш чыгаруу (1-2 күн)	700 KGS
	8.1.4.	Жеке дизайны менен картты чыгаруу	Колдонулбайт
	8.1.5.	Бир жылдык тейлөө	
	8.1.5.1.	- биринчи жылы	Акысыз
	8.1.5.2.	- экинчи жана кийинки жылдар	Акысыз
8.2.	Картты кайра чыгаруу		

	8.2.1.	Карттын колдонуу мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу картты кайра чыгаруу	Акысыз
	8.2.2.	ПИН-кодду жоготкон, уурдаткан, бузган учурда картты кайра чыгаруу	200 KGS
8.3.	Акча каражаттарын нак акчага айландыруу		
	8.3.1.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАК түзүлүштөр тармагында акча каражаттарын нак акчага айландыруу үчүн комиссия	Акысыз
	8.3.2.	Башка банктын түзүлүштөр тармагында акча каражаттарын нак акчага айландыруу үчүн комиссия	0,6 %
	8.3.3.	Картты колдонуусуз карт эсебинен нак акча берүү (эсеп ачылган Банктын бөлүмдөрүндө гана)	0,5 %
8.4.	Транзакцияларды жүргүзүү		
	8.4.1.	Карт-эсепке акча каражаттарын салуу	Акысыз
	8.4.2.	Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө нак эмес түрдө төлөө	Акысыз
	8.4.3.	Нак эмес жол менен түшкөн акча каражаттарын чегерүү	Акысыз
	8.4.4.	ПИН-код киргизүүсүз нак акча алууга лимит	500 KGS
	8.4.5.	ПИН-код киргизүүсүз ТСПда сатып алууга төлөө үчүн лимит	500 KGS
8.5.	Карт менен операциялар		
	8.5.1.	Картты убактылуу блокировкалоо/блочнон чыгаруу	10 KGS
	8.5.2.	Картты стоп баракчага киргизүү (стоп баракчага киргизилген карт блоктон чыгарылбайт жана кайра чыгарылышы керек)	25 KGS
	8.5.3.	ПИНди туура эмес кайталоодо картты блоктон чыгаруу	10 KGS
	8.5.4.	«БПБ» ЖАК тарабынан картты блоктон чыгаруу	25 KGS
8.6.	Балансты текшерүү жана көчүрмөлөр		
	8.6.1.	Карт-эсеп боюнча көчүрмө берүү (Банктагы кагаз версиясы) - ар бир барак үчүн	5 KGS
	8.6.2.	Банктын тармагында карт-эсеп боюнча (АТМ, терминал) балансты текшерүү.	Акысыз
	8.6.3.	Башка Банктардын тармагында карт-эсеп боюнча (АТМ, терминал) балансты текшерүү	5 KGS
	8.6.4.	Банктын тармагында карт-эсеп боюнча мини-көчүрмө алуу, ар бир суроо-талап үчүн.	Акысыз
	8.6.5.	Башка Банктардын тармагында карт-эсеп боюнча мини-көчүрмө алуу, ар бир суроо-талап үчүн.	5 KGS
8.7.	Карт-эсептеги каражаттардын минималдуу калдыгы		0
8.8.	Карт эсеп боюнча калдыкка пайыздарды чегерүү		0%
9-бөлүм	«Элкарт-NFC» пенсионер карты		
9.1.	Карт эсебин ачуу, карт чыгаруу		
	9.1.1.	Негизги картты чыгаруу	Акысыз
	9.1.2.	Кошумча картты чыгаруу	200 KGS
	9.1.3.	Картты шашылыш чыгаруу (1-2 күн)	300 KGS
	9.1.4.	Жеке дизайны менен картты чыгаруу	Колдонулбайт
	9.1.5.	Бир жылдык тейлөө	
	9.1.5.1.	- биринчи жылы	Акысыз
	9.1.5.2.	- экинчи жана кийинки жылдар	Акысыз
9.2.	Картты кайра чыгаруу		
	9.2.1.	Карттын колдонуу мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу картты кайра чыгаруу	Акысыз
	9.2.2.	ПИН-кодду жоготкон, уурдаткан, бузган учурда картты кайра чыгаруу	жылына 2 жолу акысыз, кийин 200 KGS
9.3.	Акча каражаттарын нак акчага айландыруу		
	9.3.1.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАК түзүлүштөр тармагында акча каражаттарын нак акчага айландыруу үчүн комиссия	Акысыз
	9.3.2.	Башка банктын түзүлүштөр тармагында акча каражаттарын нак акчага айландыруу үчүн комиссия	0,60%
	9.3.3.	Картты колдонуусуз карт эсебинен нак акча берүү (эсеп ачылган Банктын бөлүмдөрүндө гана)	0,50%
9.4.	Транзакцияларды жүргүзүү		
	9.4.1.	Карт-эсепке акча каражаттарын салуу	Акысыз
	9.4.2.	Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө нак эмес түрдө төлөө	Акысыз
	9.4.3.	Нак эмес жол менен түшкөн акча каражаттарын чегерүү	Акысыз
	9.4.4.	ПИН-код киргизүүсүз нак акча алууга лимит	500 KGS

	9.4.5.	ПИН-код киргизүүсүз ТСПда сатып алууга төлөө үчүн лимит	500 KGS
9.5.	Карт менен операциялар		
	9.5.1.	Картты убактылуу блокировкалоо/блочнон чыгаруу	10 KGS
	9.5.2.	Картты стоп баракчага киргизүү (стоп баракчага киргизилген карт блочнон чыгарылбайт жана кайра чыгарылышы керек)	25 KGS
	9.5.3.	ПИНди туура эмес кайталоодо картты блочнон чыгаруу	10 KGS
	9.5.4.	«БПБ» ЖАК тарабынан картты блочнон чыгаруу	25 KGS
9.6.	Балансты текшерүү жана көчүрмөлөр		
	9.6.1.	Карт-эсеп боюнча көчүрмө берүү (Банктагы кагаз версиясы) – ар бир барак үчүн	5 KGS
	9.6.2.	Банктын тармагында карт-эсеп боюнча (АТМ, терминал) балансты текшерүү.	Акысыз
	9.6.3.	Башка Банктардын тармагында карт-эсеп боюнча (АТМ, терминал) балансты текшерүү	5 KGS
	9.6.4.	Банктын тармагында карт-эсеп боюнча мини-көчүрмө алуу, ар бир суроо-талап үчүн.	Акысыз
	9.6.5.	Башка Банктардын тармагында карт-эсеп боюнча мини-көчүрмө алуу, ар бир суроо-талап үчүн.	5 KGS
9.7.	Карт-эсептеги каражаттардын минималдуу калдыгы		0
9.8.	Карт эсеп боюнча калдыкка пайыздарды чегерүү		0%
10-бөлүм	Жеке жактар үчүн «Элкарт-NFC»		
10.1.	Карт эсебин ачуу, карт чыгаруу		
	10.1.1.	Негизги картты чыгаруу	Акысыз
	10.1.2.	Кошумча картты чыгаруу	300 KGS
	10.1.3.	Картты шашылыш чыгаруу (1-2 күн)	700 KGS
	10.1.4.	Жеке дизайны менен картты чыгаруу	Колдонулбайт
	10.1.5.	Бир жылдык тейлөө	
	10.1.5.1	- биринчи жылы	Акысыз
	10.1.5.2	- экинчи жана кийинки жылдар	200 KGS
10.2.	Картты кайра чыгаруу		
	10.2.1.	Карттын колдонуу мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу картты кайра чыгаруу	100 KGS
	10.2.2.	ПИН-кодду жоготкон, уурдаткан, бузган учурда картты кайра чыгаруу	300 KGS
10.3.	Акча каражаттарын нак акчага айландыруу		
	10.3.1.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАК түзүлүштөр тармагында акча каражаттарын нак акчага айландыруу үчүн комиссия	Акысыз
	10.3.2.	Башка банктын түзүлүштөр тармагында акча каражаттарын нак акчага айландыруу үчүн комиссия	0,60%
	10.3.3.	Картты колдонуусуз карт эсебинен нак акча берүү (эсеп ачылган Банктын бөлүмдөрүндө гана)	0,50%
10.4.	Транзакцияларды жүргүзүү		
	10.4.1.	Карт-эсепке акча каражаттарын салуу	Акысыз
	10.4.2.	Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө нак эмес түрдө төлөө	Акысыз
	10.4.3.	Нак эмес жол менен түшкөн акча каражаттарын чегерүү	Акысыз
	10.4.4.	ПИН-код киргизүүсүз нак акча алууга лимит	1 000 KGS
	10.4.5.	ПИН-код киргизүүсүз ТСПда сатып алууга төлөө үчүн лимит	1 000 KGS
10.5.	Карт менен операциялар		
	10.5.1.	Картты убактылуу блокировкалоо/блочнон чыгаруу	10 KGS
	10.5.2.	Картты стоп баракчага киргизүү (стоп баракчага киргизилген карт блочнон чыгарылбайт жана кайра чыгарылышы керек)	25 KGS
	10.5.3.	ПИНди туура эмес кайталоодо картты блочнон чыгаруу	10 KGS
	10.5.4.	«БПБ» ЖАК тарабынан картты блочнон чыгаруу	25 KGS
10.6.	Балансты текшерүү жана көчүрмөлөр		
	10.6.1.	Карт-эсеп боюнча көчүрмө берүү (Банктагы кагаз версиясы) - ар бир барак үчүн	5 KGS
	10.6.2.	Банктын тармагында карт-эсеп боюнча (АТМ, терминал) балансты текшерүү.	Акысыз
	10.6.3.	Башка Банктардын тармагында карт-эсеп боюнча (АТМ, терминал) балансты текшерүү	5 KGS
	10.6.4.	Банктын тармагында карт-эсеп боюнча мини-көчүрмө алуу, ар бир суроо-талап үчүн.	Акысыз

	10.6.5.	Башка Банктардын тармагында карт-эсеп боюнча мини-көчүрмө алуу, ар бир суроо-талап үчүн.	5 KGS
10.7.	Карт-эсептеги каражаттардын минималдуу калдыгы		0
10.8.	Карт эсеп боюнча калдыкка пайыздарды чегерүү		0%
11-бөлүм	Жеке жактар үчүн «Элкарт-NFC» төлөм шакектери		
11.1.	Карт-эсепти ачуу, картаны чыгаруу		
	11.1.1.	Негизги картаны чыгаруу	8 000 KGS
	11.1.2.	Кошумча картаны чыгаруу	Каралган эмес
	11.1.3.	Картаны шашылыш түрдө чыгаруу (1-2 күн ичинде)	Каралган эмес
11.2.	Жылдык тейлөө		
	11.2.1.	- биринчи жыл,	Акысыз
	11.2.1.	- экинчи жана кийинки жылдар	200 KGS
11.3.	Картаны кайра чыгаруу		
	11.3.1.	Картанын колдонулуу мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу кайра чыгаруу	8 000 KGS
	11.3.2.	Картанын жоголушу, уурдалышы, бузулуусу, ПИН-кодун жоготуу учурларда кайра чыгаруу	8 000 KGS
11.4.	Нак акча алуу		
	11.4.1.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын түзмөктөр тарамы аркылуу нак акча алуу үчүн комиссия	Акысыз
	11.4.2.	Башка банктын түзмөктөр тарамы аркылуу нак акча алуу үчүн комиссия	0,6%
	11.4.3.	Карт-эсептен картасыз нак акча берүү (Банктагы эсеп ачылган бөлүмдө гана)	0,5%
11.5.	Транзакцияларды жүргүзүү		
	11.5.1.	Карт-эсепке акча каражаттарын салуу	Акысыз
	11.5.2.	Товарлар жана кызматтар үчүн нак эмес түрдө төлөө	Акысыз
	11.5.3.	Карт-эсепке нак эмес түрдө түшкөн акча каражаттарын киргизүү	Акысыз
	11.5.4.	ПИН-кодду киргизбестен нак акча алуу лимити	2 000 KGS
	11.5.5.	ПИН-кодду киргизбестен соода-тейлөө ишканаларында сатып алуу үчүн төлөө лимити	2 000 KGS
11.6.	Карта менен операциялар		
	11.6.1.	Картаны убактылуу бөгөттөө/бөгөттөн чыгаруу	10 KGS
11.7.	Балансты жана көчүрмөнү текшерүү		
	11.7.1.	Карт-эсеп боюнча көчүрмөнү берүү (Банктагы кагаз түрүндөгү нускасы) – ар бир барак үчүн	5 KGS
	11.7.2.	Банк тарамында Карт-эсептин балансын текшерүү (АТМ, терминал)	Акысыз
	11.7.3.	Башка Банктар тарамында Карт-эсептин балансын текшерүү (АТМ, терминал)	5 KGS
11.8.	Карт-эсептеги каражаттардын минималдуу калдыгы		0
11.9.	Карт-эсептеги калдыкка пайыздарды чегерүү		0%
12-бөлүм	Жеке жактар үчүн «Элкарт-NFC» төлөм стикерлери		
12.1.	Карт-эсепти ачуу, картаны чыгаруу		
	12.1.1.	Негизги картаны чыгаруу	800 KGS
	12.1.2.	Кошумча картаны чыгаруу	Каралган эмес
	12.1.3.	Картаны шашылыш түрдө чыгаруу (1-2 күн ичинде)	Каралган эмес
12.2.	Жылдык тейлөө		
	12.2.1.	- биринчи жыл,	Акысыз
	12.2.2.	- экинчи жана кийинки жылдар	200 KGS
12.3.	Картаны кайра чыгаруу		
	12.3.1.	Картанын колдонулуу мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу кайра чыгаруу	800 KGS

	12.3.2.	Картанын жоголушу, уурдалышы, бузулуусу, ПИН-кодун жоготуу учурларда кайра чыгаруу	800 KGS
12.4.	Нак акча алуу		
	12.4.1.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын түзмөктөр тарамы аркылуу нак акча алуу үчүн комиссия	Акысыз
	12.4.2.	Башка банктын түзмөктөр тарамы аркылуу нак акча алуу үчүн комиссия	0,6%
	12.4.3.	Карт-эсептен картасыз нак акча берүү (Банктагы эсеп ачылган бөлүмдө гана)	0,5%
12.5.	Транзакцияларды жүргүзүү		
	12.5.1.	Карт-эсепке акча каражаттарын салуу	Акысыз
	12.5.2.	Товарлар жана кызматтар үчүн нак эмес түрдө төлөө	Акысыз
	12.5.3.	Карт-эсепке нак эмес түрдө түшкөн акча каражаттарын киргизүү	Акысыз
	12.5.4.	ПИН-кодду киргизбестен нак акча алуу лимити	2 000 KGS
	12.5.5.	ПИН-кодду киргизбестен соода-тейлөө ишканаларында сатып алуу үчүн төлөө лимити	2 000 KGS
12.6.	Карта менен операциялар		
	12.6.1.	Картаны убактылуу бөгөттөө/бөгөттөн чыгаруу	10 KGS
12.7.	Балансты жана көчүрмөнү текшерүү		
	12.7.1.	Карт-эсеп боюнча көчүрмөнү берүү (Банктагы кагаз түрүндөгү нускасы) – ар бир барак үчүн	5 KGS
	12.7.2.	Банк тарамында Карт-эсептин балансын текшерүү (АТМ, терминал)	Акысыз
	12.7.3.	Башка Банктар тарамында Карт-эсептин балансын текшерүү (АТМ, терминал)	5 KGS
12.8.	Карт-эсептеги каражаттардын минималдуу калдыгы		0
12.9.	Карт-эсептеги калдыкка пайыздарды чегерүү		0%
13-бөлүм	Жеке жактар үчүн «Элкарт-NFC» төлөм билериктери		
13.1.	Карт-эсепти ачуу, картаны чыгаруу		
	13.1.1.	Негизги картаны чыгаруу	6 000 KGS
	13.1.2.	Кошумча картаны чыгаруу	Каралган эмес
	13.1.3.	Картаны шашылыш түрдө чыгаруу (1-2 күн ичинде)	Каралган эмес
13.2.	Жылдык тейлөө		
	13.2.1.	- биринчи жыл,	Акысыз
	13.2.2.	- экинчи жана кийинки жылдар	200 KGS
13.3.	Картаны кайра чыгаруу		
	13.3.1.	Картанын колдонулуу мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу кайра чыгаруу	6 000 KGS
	13.3.2.	Картанын жоголушу, уурдалышы, бузулуусу, ПИН-кодун жоготуу учурларда кайра чыгаруу	6 000 KGS
13.4.	Нак акча алуу		
	13.4.1.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАКтын түзмөктөр тарамы аркылуу нак акча алуу үчүн комиссия	Акысыз
	13.4.2.	Башка банктын түзмөктөр тарамы аркылуу нак акча алуу үчүн комиссия	0,6%
	13.4.3.	Карт-эсептен картасыз нак акча берүү (Банктагы эсеп ачылган бөлүмдө гана)	0,5%
13.5.	Транзакцияларды жүргүзүү		
	13.5.1.	Карт-эсепке акча каражаттарын салуу	Акысыз
	13.5.2.	Товарлар жана кызматтар үчүн нак эмес түрдө төлөө	Акысыз

	13.5.3.	Карт-эсепке нак эмес түрдө түшкөн акча каражаттарын киргизүү	Акысыз
	13.5.4.	ПИН-кодду киргизбестен нак акча алуу лимити	2 000 KGS
	13.5.5.	ПИН-кодду киргизбестен соода-тейлөө ишканаларында сатып алуу үчүн төлөө лимити	2 000 KGS
13.6.	Карта менен операциялар		
	13.6.1.	Картаны убактылуу бөгөттөө/бөгөттөн чыгаруу	10 KGS
13.7.	Балансты жана көчүрмөнү текшерүү		
	13.7.1.	Карт-эсеп боюнча көчүрмөнү берүү (Банктагы кагаз түрүндөгү нускасы) – ар бир барак үчүн	5 KGS
	13.7.2.	Банк тарамында Карт-эсептин балансын текшерүү (АТМ, терминал)	Акысыз
	13.7.3.	Башка Банктар тарамында Карт-эсептин балансын текшерүү (АТМ, терминал)	5 KGS
13.8.	Карт-эсептеги каражаттардын минималдуу калдыгы		0
13.9.	Карт-эсептеги калдыкка пайыздарды чегерүү		0%
14-бөлүм	«Элкарт» пластик карттары менен операциялар боюнча башка комиссиялар		
14.1.	СМС-билдирүү (ай сайын)		50 KGS
14.2.	Карттан картка акча каражаттарын которуулар		
	14.2.1.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАК инфраструктурасында	15 KGS
	14.2.2.	Башка банктардын инфраструктурасында	20 KGS
14.3.	Коммуналдык төлөмдөрдү төлөө		
	14.3.1.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАК инфраструктурасында	5 KGS
	14.3.2.	Башка банктардын инфраструктурасында	5 KGS
14.4.	Финансылык дооматтарды кароо		
	14.4.1.	Банкоматтын техникалык себептеринен улам «ЭкоИсламикБанк» ЖАК карттары боюнча «ЭкоИсламикБанк» ЖАК түзүлүштөрүндө жүргүзүлгөн операциялар боюнча финансылык дооматтарды кароо	Акысыз
	14.4.2.	Кардардын күнөөсүнөн улам «ЭкоИсламикБанк» ЖАК карттары боюнча «ЭкоИсламикБанк» ЖАК түзүлүштөрүндө жүргүзүлгөн операциялар боюнча финансылык дооматтарды кароо	100 KGS
	14.4.3.	Банкоматтын техникалык себептеринен улам четтик Банктын карттары боюнча «ЭкоИсламикБанк» ЖАК түзүлүштөрүндө жүргүзүлгөн операциялар боюнча финансылык дооматтарды кароо	100 KGS
	14.4.4.	Кардардын күнөөсүнөн улам четтик Банктын карттары боюнча «ЭкоИсламикБанк» ЖАК түзүлүштөрүндө жүргүзүлгөн операциялар боюнча финансылык дооматтарды кароо(Стандарттуу кароо мөөнөтү 30 (отуз) жумуш күнү).	100 KGS
	14.4.5.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАК банкоматтарында алынган карттарды кайтаруу үчүн комиссия. - «ЭкоИсламикБанк» ЖАК карттары Пластик карттар менен иштөө бөлүмүндө ГБга берилет (Бишкек ш. боюнча) жана кардарга берилет (картты кайтаруу карт ээсинин өздүгүн күбөлөндүргөн документти көрсөткөндө жүзөгө ашырылат); - четтик банктын карттары андан ары Банк-Эмитентке берүү үчүн «БПБ» ЖАКга берилет (картты алуу кезектеги инкассация мезгилинде же 30 (отуз) календардык күндөн ашык эмес мөөнөттө жүргүзүлөт).	Акысыз
	14.4.6.	«ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын банкоматында картты шашылыш алуу үчүн комиссия (Банктын карттары жана четтик Банктын карттары)	200 KGS
	14.4.7.	Четтик Банктын банкоматында картты шашылыш алуу үчүн комиссия. Картты алуу кезектеги инкассация мезгилинде же 30 (отуз) календардык күндөн ашык эмес мөөнөттө жүргүзүлөт (картты кайтаруу өздүгүн күбөлөндүргөн документти көрсөткөндө жүргүзүлөт)	Четтик банктын тарифтерине ылайык

	14.4.8.	Биздин Банктын түзүлүштөрүндө жүргүзүлгөн бир операция боюнча фото жана видео отчет берүү үчүн комиссия <i>(стандарттуу кароо мөөнөтү 30 жумуш күнү)</i>	300 KGS
	14.4.9.	Четтик Банктын түзүлүштөрүндө жүргүзүлгөн бир операция боюнча фото жана видео отчет берүү үчүн комиссия	Четтик банктын тарифтерине ылайык
15-бөлүм	Башка кызмат көрсөтүүлөр		
15.1.	<i>Маалым каттарды жана башка документтерди берүү</i>		
	15.1.1.	<i>Кардарлардын суроо-талаптары боюнча маалыматтык-консультациялык мүнөздөгү маалым кат-тастыктоолорду берүү:</i>	
	15.1.1.1.	<i>Белгилүү бир мезгилдеги аналитикалык маалымат (ГКВ чендери, КРУБ чет өлкө валюталар курсу, жөнөтүлгөн/ алынган которуулар) (бир документ үчүн):</i>	
		үстүдөгү жума үчүн	50 KGS
		үстүдөгү айдын ар бир жумасы үчүн	70 KGS
		үстүдөгү жылдын ар бир айы үчүн	100 KGS
		ар бир өткөн жыл үчүн	300 KGS
	15.1.2.	<i>Кардардын эсебин ачуу, болушу, абалы, жабуу жөнүндө маалым кат берүү:</i>	
	15.1.2.1.	Эсептерди ачуу, болушу, абалы, жабуу жөнүндө маалым кат	100 KGS
	15.1.2.2.	Каржылоо боюнча карыздын болушу/ жоктугу жана абалы жөнүндө маалым кат	300 KGS
	15.1.2.3.	Эсептин болушу жана абалы жөнүндө Элчиликке берилген маалым кат	300 KGS
	15.1.3.	<i>СДП боюнча жөнөтүлгөн/ алынган которуулар жөнүндө маалым каттарды берүү:</i>	
	15.1.3.1.	үстүдөгү жылдын ар бир айы үчүн	150 KGS
	15.1.3.2.	ар бир өткөн жыл үчүн	300 KGS
15.2.	<i>Ишеним катты тариздөө, күбөлөндүрүү:</i>		
	15.2.1.	Банктын бир түзүмдүк бөлүмүндө ачылган бир нече аманаттарды (эсептерди) тескөөгө ишеним кат (пенсионерлерден тышкары, жарандардын бардык категориялары үчүн)	150 KGS
	15.2.2.	Банктын бир түзүмдүк бөлүмүндө ачылган аманаттарды (эсептерди) тескөөгө ишеним кат (пенсионерлер үчүн)	30 KGS
	15.2.3.	Банктын бир түзүмдүк бөлүмүндө ачылган бир аманатты (эсепти) тескөөгө ишеним кат (пенсионерлерден тышкары, жарандардын бардык категориялары үчүн)	70 KGS
	15.2.4.	Банктын бир түзүмдүк бөлүмүндө ачылган бир аманатты (эсепти) тескөөгө ишеним кат (пенсионерлер үчүн)	10 KGS
15.3.	<i>Эсептер боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн билдирмелерди, төлөм тапшырмаларын тариздөөдө кардарларда жардам берүү (бир документ үчүн)</i>		20 KGS
15.4.	<i>Консультациялык кызмат көрсөтүүлөр</i>		Акысыз
15.5.	<i>Түз дебеттөө (кардардын эсебинен которуу/төлөө үчүн)</i>		50 KGS
16-бөлүм	Баалуу металлдар		
16.1.	<i>КРУБ жана LBMA эмитирлеген өлчөнгөн куймалар түрүндө аффинаждалган баалуу металлдар менен операциялар</i>		
	16.1.1.	Жоопкерчиликтүү сактоо эсебин ачуу	100 сом
	16.1.2.	Өлчөнгөн куймалардын наркы	Аффинаждалган өлчөнгөн куймаларга сатуу баасы жана кайра сатып алуу баасы күн сайын КР улуттук валютасында (сом) Банк тарабынан өз алдынча белгиленет.
	16.1.3.	Өлчөнгөн куйманы сактоо	5 KGS - салмагы 1 унциядан аз куймалар; 10 KGS – салмагы 1 унциядан жогору куймалар (күнүнө баасы) (1 унция = 31,1035 гр)
	16.1.4.	Өлчөнгөн куймалардын экспертизасы	кардар Банкка кайрылган күнү куйманы кайра сатып алуу наркынан 9%
16.1.3. -пунктка эскертүү. Өлчөнгөн куймаларды кайра сатып алуу аларга карата сертификат болгондо гана жүргүзүлөт. Эгерде өлчөнгөн куйманын сертификаты жок болсо же сертификат бузулса жана анын мазмунун окуу мүмкүн болбосо, өлчөнгөн куйма Улуттук банктын эксперттерине деталдуу экспертизага жөнөтүлөт. Экспертизаны, анын ичинде КРУБда деталдуу экспертизаны жүргүзүү мөөнөтү 12 (он эки) жумуш күнүн түзөт.			
16.2.	<i>«Жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсеби» эсеби боюнча операциялар</i>		

	16.2.1.	ЖКМЭ ачуу	150 KGS
	16.2.2.	ЖКМЭ жүргүзүү	Акысыз
	16.2.3.	ЖКМЭ жабуу	Акысыз

16.2.1-пунктка эскертүү.

Жеке белгилери көрсөтүлбөгөн металл эсеби (ЖКМЭ) – анда металл жеке белгилерин (күймалардын саны, сынамы, өндүрүүчү, серия номери ж.б.) көрсөтүүсүз, грамм менен чагылдырылган, баалуу металлдарды эсепке алуу жана аларды тартуу жана жайгаштыруу боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн банк тарабынан ачылган эсеп

Эскертүүлөр:

- Тарифтер Банктын Башкармасынын чечими боюнча Банктын белгилүү бир филиалы же аманат кассасы үчүн өзгөртүлүшү мүмкүн.
- Тарифтер КНС жана пайдага салыкты эске алуу менен берилген.
- «ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын кардарлардын валюта менен тапшырмаларын аткаруу боюнча үчүнчү банктарга чыгашалары иш жүзүндөгү наркы боюнча кайтарылат.
- Бардык почта, телеграф, телекс, телефон үчүн жана башка чыгашалар эгерде тариф жок болсо, иш жүзүндөгү наркы боюнча кошумча алынат.
- Эгерде кардарлардын тапшырмаларын аткаруу боюнча «ЭкоИсламикБанк» ЖАКнын кызмат көрсөтүүлөрүнүн наркы ушул тариф менен аныкталбаса же тапшырма кошумча ишти же бөтөнчө жоопкерчиликти талап кылса, «ЭкоИсламикБанк» ЖАК жеке чыгашаларына жараша комиссиялык сый акынын өлчөмүн өз алдынча аныктайт.
- Алынган комиссия тапшырманы жокко чыгарган учурда кайтарылбайт.
- Өздүк эсептерди ачууда ар бир кардар менен финансылык операцияларды жүргүзүүдө укуктардын, милдеттердин, жоопкерчиликтиң көлөмүн жана ыйгарым укуктар чөйрөсүн аныктоо үчүн эсептик-кассалык операцияларды жүргүзүүгө келишим түзүлөт.